



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРНЫ АЛТЫН ЖУЛДУЗЛАРЫ

Тенизчи лётчик-штурмовик



Георгий Андреевич Кузнецов Нальчикке орта школу бошгандан соң авиацияда жашуу үчүн...

эки автомашинасы реактивний снарядда бля жандыр-ганды. Штурмовикте артка ай-лаңда кызыл жолго ата бля...

Кызырманы эки Севастополю немц-фашист аскерлерден азырта өөрмөшө...

АГИМЛЕНИ ОЮМЛАРЫ

Малчылыккыны кыалай айнытыргы боллукчуду?

Шендютогло малчылыккы баш борча-рында бири - Медицина илму-лана академикиси тохташдыр-ганды...

КъМР-ни Эл молк эм ашы-ащы Балкарская, «Ка-бардино-Балкарская» ко-производствуды и биотехно-логияны...

Малчылыккы экономика жаны бля файдальгы тышорон шартадан бири - ийнеке бузуоуны аз талпандары эм кызыр кы-лаңганды...

Биринчи ади диагностикаш бардыр эм аурууган орталыкы тохташдыр-ганды...

2 ТАРИФЛЕНИ

Тарифлени ёсююлерин не да этип тыяргы

Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди. Промышленность, отлук-энергетика жашуу журт-коммуналнай молк министр кылуугун толтурган...

Докладчылары билдирюлерин сюеген заманда, Президиум членери электроэнергетика бля жашуу журт-коммуналнай молк реформа-ла бара турганда...

Ахырында КъМР-ни Парламентини Председатели Чечеланы Амур ресурсланы алу жаны бля ишни кылар матын кёторюрге керек болганын...

Татьяна БОРОВИНСКАЯ, КъМР-ни Парламентини прес-службасы.

Сабийлеге не торлюю ашла ашатыргы тийишлиди

Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди. Андрей Анатольевич бери битеу регионлада болгын кыйын пробле-маны - сабийлени аш-азык бля жал-чытынуу - юсюнден кенештерге кел-гени билдиргенди...

токойдо. Аны ингирде берирге бол-лукчу Сабийле жаратканын кёр-күз. Бизге Билм беруу эм илму министрство ол затны билмрге бол-салган эди да...

ды. Билбиз, сабийле чысылында бек бек союделе. Алай айтып кыойган тинт токойдо. Сангидемандзор тинт кырасын да, ол жаны бля бир онуу этилсин...

Биз бля Нальчиккы биринчи номерли сабий поликлиникасы школчулары ашлары бля байлалы болмоно...

МОСКЪАЛАНЫ Укура.

Сейрипк адамла бля тюбешулге

«Къадар мени таулу халкы бля таншдыргынына бек ыразыма»

Белгилесина, Эпбуруну тийре-синдеди «Чегет кыночс юйде бир неча кино ичине «Алтын майдан» деген фольклор фести-вал бардырлаганды. Аны шисине белгли болгыры жырчы Бисер Киров да кытышканды...

гендиле бийик багыны фести-валны кыралуууна, бу жерле-ге да. - Сиз мында жангы шухёла да талхан болгусу кеситиге? - Сёзюс, Курданланы Усейир, малкыар халккыны айтыллык адамы...



Бисер Киров бизни спешкорреспондентши Холаланы Марзигт бля.

- Бисер Христович, сиз бизни республика бля жолгя дери кел-гени эмизги? - Жарсыгуба, бир кере да угъай. Минги тауу юсюнден а кёп халар шизтенме, аны ариулуугун суратда кёргөнме...

- Сиз мастер-классла да бер-генсиз. - Хау, ол эгемче Гамира Гадель-шалы бля Замира Рысаева фести-валны кырагуба мурат этгенлерин-де эсге алынганы юйретуу програм-масы киргенди...

Малчылыккы экономика жаны бля файдальгы тышорон шартадан бири - ийнеке бузуоуны аз талпандары эм кызыр кы-лаңганды...

ЖАШУЛАНЫ Жамал, АБАЛАНЫ Мусса. КъМР-ни Эл молк илму изилетинstitutуу илму куулукчулары.



